

Окуучулар үчүн анкетанын суроолору.

1. Силердин калыптанышыңарга кайсы чөйрөнүн көбүрөөк таасири тиет деп ойлойсуң (көчө, мектеп, кошуна балдар кыздар, ата-эне, классташтар, кокусунан жолуккан жолдоштор маанилүүлүгүнө карата 1,2,3,4,5,6,7) номерлерин койгула.

2. Ата-энең менен жаңылыктарды, өзүңдүн сырынды бөлүшөсүңбү? Ооба, жок (тиешелүүнүн астын сыз)

3. Эң жакын адамың ким, эмнеге?

Эң жакын адамдарым ата-энем алар менен тушунушат кайра келет.

4. Сенин башыңа кыйынчылык келсе биринчи ким менен бөлүшөсүң?

Кайсы бир кыйынчылык келсе ата-энем менен бөлүшөм.

5. Сен мүнөзүңдү кандай деп эсептейсиң

(ачык, шайыр, түнт, тез эле тааныш эмес адамдар менен аралашып кете алам, жаңы коллективге кошула албайм, ичимдеги ойлорумду бөлүшөм, эч кимге айткым келбейт) тиешелүүнүн астын сыз.

6. Сенин жакын адамың абдан катуу таарынтып ыза кылган шартта эмне кылар элеч?

Мен таарынганга таарыноочулуктан башка эч нерсе кайра эч сүйлөмөгөнү кетесем.

7. Сенин ата-энең шарты жок болуп сен каалаган баалуу буюм алып бере албаса кандай мамиле кылар элеч? (ыйлайм, баары бир алдырам, макул болом, шартты түшүнөм, өзүм акча табууга аракеттенем) тиешелүүсүнүн астын сыз

8. Сен конфликттен кантип чыгасың? (акырына чейин өзүмдүкүн бербейм, компромиске барам, мушташам, ыйлап кала берем, жеңилбешим керек, улууларга даттанам, чечилүү жолдорун издештирем)

Сен өз пикиринде кандай

инсансың? Мен ачуулуу жана деп ойлойм.
Ар кимге кайра келет бербейм.
Мен кыйынчылык болсо менен бөлүшөм керек деп айтамын ушундай.

Окуучулар үчүн анкетанын суроолору.

1. Силердин калыптанышыңарга кайсы чөйрөнүн көбүрөөк таасири тиет деп ойлойсуң (көчө, мектеп, кошуна балдар кыздар, ата-эне, классташтар, кокусунан жолуккан жолдоштор маанилүүлүгүнө карата 1,2,3,4,5,6,7) номерлерин койгула.

2. Ата-энең менен жаңылыктарды, өзүңдүн сырыңды бөлүшөсүңбү? Ооба, жок
(тиешелүүнүн астын сыз)

3. Эң жакын адамың ким, эмнеге?

Эң жакын адамың ага-энең бир тууганы

4. Сенин башыңа кыйынчылык келсе биринчи ким менен бөлүшөсүң?

Ата-энеме айтым

5. Сен мүнөзүңдү кандай деп эсептейсиң

(ачык, шайыр, түнт, тез эле тааныш эмес адамдар менен аралашып кете алам, жаңы коллективге кошула албайм, ичимдеги ойлорумду бөлүшөм, эч кимге айткым келбейт) тиешелүүнүн астын сыз.

6. Сенин жакын адамың абдан катуу таарынтып ыза кылган шартта эмне кылар элең?

Жинине келет

7. Сенин ата-энең шарты жок болуп сен каалаган баалуу буюм алып бере албаса кандай мамиле кылар элең? (ыйлайм, баары бир алдырам, макул болом, шартты түшүнөм, өзүм акча табууга аракеттенем) тиешелүүсүнүн астын сыз

8. Сен конфликттен кантип чыгасың? (акырына чейин өзүмдүкүн бербейм, компромиске барам, мушташам, ыйлап кала берем, жеңилбешим керек, улууларга даттанам, чечилүү жолдорун издештирем)

Сен өз пикиринде кандай

инсансың? Жинине шайыр жинине келет

Окуучулар үчүн анкетанын суроолору.

1. Силердин калыптанышыңарга кайсы чөйрөнүн көбүрөөк

таасири тиет деп ойлойсуң (көчө, мектеп, кошуна балдар

кыздар, ата-эне, классташтар, кокусунан жолуккан жолдоштор

маанилүүлүгүнө карата 1,2,3,4,5,6,7) номерлерин койгула.

2. Ата-энең менен жаңылыктарды, өзүңдүн сырынды бөлүшөсүңбү? Ооба, жок
(тиешелүүнүн астын сыз)

3. Эң жакын адамың ким, эмнеге?

Ата-энем. Энем авам. Күрбү кыздар.

4. Сенин башыңа кыйынчылык келсе биринчи ким менен бөлүшөсүң?

Ата-энем. Этем менен.

5. Сен мүнөзүңдү кандай деп эсептейсин

(ачык, шайыр, түнт, тез эле тааныш эмес адамдар менен аралашып кете алам, жаңы коллективге кошула албайм, ичимдеги ойлорумду бөлүшөм, эч кимге айткым келбейт) тиешелүүнүн астын сыз.

6. Сенин жакын адамың абдан катуу таарынтып ыза кылган шартта эмне кылар элеч?

Мен ата-энем урикоңдо кичине тароңан кайра тароңбай кичине айбай тароңа тоңкон сөз айткан тароңа мен акча етсе тароңам.

7. Сенин ата-энең шарты жок болуп сен каалаган баалуу буюм алып бере албаса кандай мамиле кылар элеч? (ыйлайм, баары бир алдырам, макул болом, шартты түшүнөм, өзүм акча табууга аракеттенем) тиешелүүсүнүн астын сыз

8. Сен конфликттен кантип чыгасың? (акырына чейин өзүмдүкүн бербейм, компромиске барам, мушташам, ыйлап кала берем, жеңилбешим керек, улууларга даттанам, чечилүү жолдорун издештирем)

Сен өз пикиринде кандай

инсансың? Мен өзүмдө берешинден ойлойм. I

Танкырг мун бир нерсе болсож поникрфигр болорч)

Мен етсе коркоктуун. айлак деп сундиге ойлойм.

Мен.

Анкета

Досторуңуздун бири өз жанын кол салам деп коркутса эмне кылат элеңиз?

Эмнеге андай чечимге келгенин сурап, Ата-Энесине түшүндүрүп бермек-
мин

Эгер сиз билген адам суицидке барса, анда эмне кылуу керек.

Эмбейин

Жаштардын өз жанын кыюунун коркунучтуу белгилери

Ата-Энеси менен үрүшү

Эгер сизге ишенсе – Эмне

Ата-Энесине айткан түшүндүрүп берүү

Кимдир бирөө сизге өз жанын кыйгысы келгеннин айтса, эмне кылуу керек

Биринчиден чакынан чыгай андай кылганга бааборун түшүндүрү

Сизчи? Суицид жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле?

Жок, анткени айла-сүрөттө көрүлгөн эмесмин

Эмне кылуу керек - жардам бере турган нерселер

Биринчиден мааракыно жардам берүү керек

Күлүп коёсуңбу?

Жок

Сиз коркутуу эсөн гана тамаша эсе көңүлдү өзүнө буруунун жолу деп ойлойсузбу?

Жок

Ага таң калып, мындай нерселерди айтпасын деп айтат белеңиз?

Эмбейин

Сиз буга көңүл бурбай коёсузбу?

Жок

Эгер сиз кандайдыр бир реакция көрсөткөн болсоңуз, өмүрүңүздү сактап калуу мүмкүнчүлүгүн, балким сиз үчүн өтө жакын жана маанилүү бирөөнүн өмүрүн сактап калышыңыз мүмкүн. Кийинчерээк өзүңүздү: "Мен анын олуттуу экенине ишенген жокмун" же "Ал чын эле ушундай кылат деп эч качан ойлогон эмесмин" деп айтууга болот.

Эркек балдар үчүн тест

8-Классы

№	Суроо	Ооба	Жок
1	Мен ачык эмес бозомук түстөгү кийимдерди тандайм	+	
2	Кээде бүгүн жасай турган ишимди эртенкиге калтырып коем		+
3	Мен ар кандай согуштарга өз эрким менен катышмакмын	+	+
4	Ооба, мен кээде ата-энем менен жаңжалдашам		
5	Кичинесинде согушпаганда, чоңойгондо "апасынын баласы" болуп турмушта эч нерсеге жетпейт.		+
6	Эгерде акчасын жакшы төлөсө, өмүрүмө коркунуч туудурган жумушту аткармакмын.		+
7	Кээде мен ушунчалык бушайман болгонумдан бир орунда отуралбай калам	+	
8	Кээде мен мактанып коем.	+	+
9	Адамдагы этияттыкты баамчылдыкты баалайм	+	
10	Мен дайыма чындыкты айтам	+	
11	Жиним келип жатса дагы сөгүнбөйм.	+	
12	Эгер мени таарынтышса сөзсүз өч алам		+
13	Адам спирт ичимдигин өзү канча кааласа ошончо ичүүгө акылуу		+
14	Эгер менин досум белгиленген убакытта кечиксе мен камаарабайм	+	
15	Жумушту белгилеген мөөнөттө бүтүрүү мен үчүн кыйынчылыкка турат		+
16	Мен кээде ата-энемдин тилин албайм		+
17	Спирт ичимдигин ичип алып, кээде ммушташка кокусунан катышып калган учурум болот.		+
18	Менин сабакта эригип отурган учурларым болот	+	
19	Көпчүлүктө мени кимдир бирөө түртүп кетсе сөзсүз кечирип суратам.		+
20	Магакаяша сүйлөгөндө мен кармана албай катуу айтып коем.		+
21	Менин жиним келип турганда мага жолобош керек		+
22	Кээде жиним келип турган учурда колума тийген нерсени талкалап коем		+
23	Рэкетчилик кылууну алдын алса болобу?		+
24	Сизге бирөө үстөмдук кылса ка.бирөөгө кайрылуунун кажети барбы?	+	+
25	Рекетчилик кылган окуучулар сага жагабы?		+

Эркек балдар үчүн тест

Классы 8

№	Суроо	Ооба	Жок
1	Мен ачык эмес бозомук түстөгү кийимдерди тандайм		+
2	Кээде бүгүн жасай турган ишимди эртенкиге калтырып коем		+
3	Мен ар кандай согуштарга өз эрким менен катышмакмын	*	+
4	Ооба, мен кээде ата-энем менен жаңжалдашам		+
5	Кичинесинде согушпаганда, чоңойгондо "апасынын баласы" болуп турмушта эч нерсеге жетпейт.		+
6	Эгерде акчасын жакшы төлөсө, өмүрүмө коркунуч туудурган жумушту аткармакмын.		+
7	Кээде мен ушунчалык бушайман болгонумдан бир орунда отуралбай калам	+	
8	Кээде мен мактанып коем.		+
9	Адамдагы этияттыкты баамчылдыкты баалайм	+	
10	Мен дайыма чындыкты айтам	+	
11	Жиним келип жатса дагы сөгүнбөйм.		+
12	Эгер мени таарынтышса сөзсүз өч алам		+
13	Адам спирт ичимдигин өзү канча кааласа ошончо ичүүгө акылуу		+
14	Эгер менин досум белгиленген убакытта кечиксе мен камаарабайм		+
15	Жумушту белгилеген мөөнөттө бүтүрүү мен үчүн кыйынчылыкка турат		+
16	Мен кээде ата-энемдин тилин албайм		+
17	Спирт ичимдигин ичип алып, кээде ммушташка кокусунан катышып калган учурум болот.		+
18	Менин сабакта эригип отурган учурларым болот		+
19	Көпчүлүктө мени кимдир бирөө түртүп кетсе сөзсүз кечирим суратам.		+
20	Магакаяша сүйлөгөндө мен кармана албай катуу айтып коем.		+
21	Менин жиним келип турганда мага жолобош керек		+
22	Кээде жиним келип турган учурда колума тийген нерсени талкалап коем		+
23	Рэкетчилик кылууну алдын алса болобу?	+	*
24	Сизге бирөө үстөмдук кылса ка.бирөөгө кайрылуунун кажети барбы?		+
25	Рекетчилик кылган окуучулар сага жагабы?		+

Анкета

Банги заттар ,

Жооптору: А) ооба, Б) жок, В) билбейм.

1.Сенин жашың? 15

2.Окуган классың? 9 класс

3. Банги зат тууралуу маалымат барбы? Билбейм

4.Коккаин жөнүндө билесиңби? Ал кандай зат?
(маалымат болсо толук жаз) Билбейм

5.Тигил же бул адам наркотик болуп кетишине ким күнөөлү? НРАК

А) Туура эмес тарбиялаган ата-энесиби?

Б)Ал өзүбү?

В)Мектеппи?

Г)Ага бангизаттарын сунуштаган досторубу?

6.Никотин деген эмне?

Билбейм

Анкета (пост-тест)

к/№	Ырастоо	Ооба	Жок	Билбейм
1	Тамекинин кутучасында 30 штук бар.			+
2	Тамекинин составында никотин болобу?			+
3	Тамеки тартып жаткан адам, жанындагыларына зыян келтиребери?	+		
4	Силердин мектепте тамеки тарткандар барбы?			+
5	Тамеки тарткан кызыкпы?		+	
6	Башка бирөө тамеки тартып жатса, сен кызыгасыңбы?		+	
7	Жаштар отуруштарды тамеки жана спирт ичимдиктери жок эле өткөрсө болобу?	+	+	
8	Тамеки чегүү – бул шайкелеңдик жана андан каалаган учурда баш тартып коюуга болот деп ойлойсуңбу?			+
9	Сен, тамеки чегүү- бул адамдын эрезеге (бой жеткен) жеткендигин билдирүүчү кадам деп эсептейсиңби?		+	
10	Насвай- психоактивдүү каражат болуп саналат. Буга кандай дейсиң?			+
11	Үй бүлөдө арак ичкен адамдар барбы?		+	